

















Улуттун ажырагыс бүтүндүгү
жана баш кошкондугу

Айкөл Манас атабыздын жети осуяты

Улуттар аралык ынтымак,
достук жана кызматташтык

Арыбас мээнет, арыбас
өнөр-билим аркылуу бакы-
бат-дөөлөткө умтулуу



Улуттук ар-наамс жана
атуулдук өнөт

Улуттук тарыхыбызды
жана баарыбыздын кызыкчылыгын
сактоо

Улуттук манаптыктын
баарыбызга бааты

Түмөндүгү, аялдуулук,
берчилдиги



М
Аа Ёё Вв Ы ы Дд
Зз Сс Ттм Уу Үү

САБАКТЫН
ТЕМАСЫ:
САБАКТЫН
МАКСАТЫ:
Жагымдуу маанай



АЛТЫН ЭРЕЖЕ
1. Билүүгө тез-тезден сыйнап
2. Күтүп турбайт
3. Көзүн ачып
4. Катынабайт
5. Утурун кармап
6. Көзүн ачып



**ТАРЫХ - АДАМЗАТ КОМУНУН
ӨТКӨН ЖОЛУН ИЗИДООЧУ ИЛИМ**

**Кыргыз Республикасынын
символдуктары**

Кыргыз Республикасынын символдуктары - бул мамлекеттин тарыхый жана маданий мурларын чагылдырган белгилер. Алардын ичинде:

- Кыргыз Республикасынын Демократиялык Конституциясы
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Тил Актысы
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Туусу
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Эмнеси
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Символу
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Жаныбары
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Өсүмдүгү
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Суусу
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Ташы
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Ташы
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Ташы

Чүгүр Сайыкты

Жаңылыктар

Кыргызская Республика

Адамзат коомунун өткөн жолун изилдөөчү илим



Ата Мекенибиз - Кыргызстан



Кыргызстандын табияты өтө кооз жана бай. Ата мекенибизди сүйүү - бул ар бир кыргыздын милдети. Биздин өлкөбүз дүйнөдө өзүнчө бир жер. Анын тарыхы, маданияты жана табияты бизди өзүбүздөн кыргыз кылат.

Адамга эң кыйыны гүл сыйлап ады болуу

БИР КАРСЫ ТАРМА КАРСЫ



Кыргыз өлкөсү 1991-жылы 9-августта өзүнчө мамлекет катары жаратылган. Анын тарыхы, маданияты жана табияты бизди өзүбүздөн кыргыз кылат.

- 8-к. - 200-жыл - Кыргыз элинин түндүгүндө Кыргыз элинин алтын кылычы
- 880 - 711 ж.ж - Кыргыз элинин алтын кылычы
- 985-928 ж.ж - Улуу Жибек жолу
- 1862-ж. - Кыргыз элинин алтын кылычы
- 1740-1780-ж.ж - Кыргыз элинин алтын кылычы
- 1920-1924 ж.ж - Кыргыз элинин алтын кылычы
- 1925-ж. - Кыргыз элинин алтын кылычы
- 1917-1991-ж.ж - Кыргыз элинин алтын кылычы
- 1991-жыл - Кыргыз элинин алтын кылычы

Кыргызстан жана Улуу Жибек жолу



Улуу Жибек жолу - бул дүйнөдөгү эң узун жана маанилүү жол. Анын аркылуу дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрү бири-бирине жакындашты. Кыргызстан бул жолдун бир бөлүгү болгондуктан, анын тарыхы жана маданияты дүйнөдө өзүнчө бир жер.

Бюджет бөлүмү

Тарых бөлүмү материалдар

Информациялык технологиялар бөлүмү материалдары

Тирөөлүк материал

„МАНАС“ ЭПОСУ — КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БАБАЛАРДАН КАЛ
АТА МУРАСЫ, УЛУТТУН СЫЙМЫГЫ, ТУУ ЧОКУСУ.



Handwritten text on the chalkboard, including the word 'МАНАС' and a list of items:

- 1. Ата-бабадан калган
- 2. Ата-бабадан калган
- 3. Ата-бабадан калган





Класстык бурч

Класстык бурч

Класстык бурч

Маалымат бурчу

Маалымат бурчу

Маалымат бурчу

Кыргыз Республикасынын символдасы

Кыргыз Республикасынын символдасы

Кыргыз Республикасынын символдасы

Сүйлөм мүчөлөрү

Сүйлөм мүчөлөрү

Баш мүчөлөр		Айкымдоочу мүчөлөр	
Э	Башкочу	Аныктоочу	Толуктоочу
		Бөлгүчтөрү	

Күн алтындай нурун жер бетине чачыратты.

Коопсуздук эрежеси

Сүйлөм мүчөлөрү
Сүйлөм мүчөлөрү

Баш мүчөлөр	Аямайдор мүчөлөр
Э	Билдиргич
	Айыктоочу
	Тозокуучу
	Башмалктоочу

Күн алтындай нурун жер бетине чачыратты.

Синтаксис
Сүйлөмдүн түрү Жана сүйлөм мүчөлөрү

Сүйлөм түрү	Сүйлөм мүчөсү	Сүйлөм мүчөсү	Сүйлөм мүчөсү	Сүйлөм мүчөсү	Сүйлөм мүчөсү
Жөнөкөй	Айыктоочу	Тилектүү	Сүйлөм мүчөсү	Сүйлөм мүчөсү	Сүйлөм мүчөсү
Жай	Жай	Жай	Жай	Жай	Жай
Сундуу	Сундуу	Сундуу	Сундуу	Сундуу	Сундуу
Аныктоочу	Аныктоочу	Аныктоочу	Аныктоочу	Аныктоочу	Аныктоочу
Талкуучу	Талкуучу	Талкуучу	Талкуучу	Талкуучу	Талкуучу
Башмалктоочу	Башмалктоочу	Башмалктоочу	Башмалктоочу	Башмалктоочу	Башмалктоочу

Ар бир элдин тили - өзүнө улуу
Ч. Айтматов

23-сентябрь Кыргыз республикасындагы Республикага тил күнү


Бул күнү республикадагы өзгөчө мааниге ээ болуп калган. Бул күнү республикадагы өзгөчө мааниге ээ болуп калган. Бул күнү республикадагы өзгөчө мааниге ээ болуп калган.

Сөз түркүмдөрү
Сөз түркүмдөрү

Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү
Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү
Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү	Сөз түркүмдөрү

Көптөгөн сөздөрү
Көптөгөн сөздөрү

Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү
Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү
Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү	Көптөгөн сөздөрү



Бирге жүрөм кыргыз
тилин кадырлайм,
Бул тил менен иштейм,
сүйлөйм, ыр жазам.



Башка тилди жандай
жакшы көрсөм да,
Өз тилимди сүйгөнүмдөн
жаңылбайм.

Бүгүн сабакта

Математика

1. Кыргыз тили
2. Эркин өлкөсү
3. Оңтүстүк, кыргыз, кыял
4. Түндүк тил чыккан жерин
5. Алтун Мекени

1. Есенин
2. Салыштыруу, айырмалоо
3. Математика, математиктер
4. Кыргыз тарыхына байланыштуу сүйлөмдөр
5. Ыр

1. Түз
2. Салыштыруу, айырмалоо
3. Тарыхый болжолдоо
4. Математиканын тарыхына байланыштуу сүйлөмдөр
5. Ыр

1. Түз
2. Салыштыруу, айырмалоо
3. Жергиликтүү тарыхый болжолдоо
4. Жергиликтүү тарыхый болжолдоо
5. Ыр





Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет. Ф.И.Тютчев

Дмитрий Сергеевич Лозаков 1906-1999			

РУССКАЯ
ЯЗЫКА

Примечания
РУССКОГО ЯЗЫКА

История
Классическая
Литература

История
Классическая
Литература